

**Жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык  
кадрларды аттестациялоо жаатында  
Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы  
жана мамлекеттик мекеме «Тажикстан Республикасынын  
Жогорку аттестациялык комиссиясы» ортосундагы  
кызматташтык жөнүндө ведомстволор аралык  
МАКУЛДАШУУ**

Мындан ары Тараптар деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы жана мамлекеттик мекеме «Тажикстан Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы»,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Тажикстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо жаатында кызматташтык жөнүндө 2004-жылдын 26-майындагы макулдашууну жетекчиликке алуу менен,

илим, техника, билим берүү жана маданияттагы тарыхый калыпташкан өз ара тыгыз байланышты негизге алуу менен,

бирдиктүү илимий мейкиндикти сактап калууга умтулуу менен, жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жана аттестациялоо системаларынын эффективдүүлүгүн жогорулатуудагы мамлекет аралык кооперациянын максатка ылайык экенин түшүнүү менен,

жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жана аттестациялоо жаатындагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты улантуу аракетин тастыктоо менен төмөнкүлөр жөнүндө макулдашты:

**1-берене.**

Тараптар, жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жана аттестациялоого коюлуучу улуттук концепцияларды жана талаптарды иштеп чыгууда өз ара кеңешүүлөрдү макулдашуу боюнча жүргүзүшөт.

## **2-берене.**

Тараптар:

Илимий кызматкерлердин адистигинин тизмесин (номенклатурасын) иштеп чыгууда өз ара кеңешүүлөрдү макулдашуу боюнча жүргүзүшөт;

жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоонун мамлекеттик системаларында окумуштуулук даражаларды жана наамдарды изденүүчүлөргө коюлуучу негизги талаптардын салыштырмалуу бирдейлигин камсыз кылышат;

аттестациялык комиссиялардын отчету, илимий мекемелерге жана жогорку окуу жайларына караштуу иштеп жаткан диссертациялык кеңештер, бир жыл ичинде корголгон диссертациялардын саны, анын ичинде Кыргыз Республикасында коргогон Тажикстан Республикасынын жарандарынын, Тажикстан Республикасында коргогон Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны жөнүндө маалыматтарды камтыган Тараптардын иши тууралуу маалыматты дайыма алмашып турушат.

## **3-берене.**

Бир Тараптын мамлекетинен стажер, аспирант, докторант, илимий кызматкерлерди окууга, квалификациясын жогорулатууга жана диссертациясын даярдоого экинчи Тараптын мамлекетинин илимий мекемелерине жана жогорку окуу жайларына жиберүү Тараптардын мамлекеттеринин кызыкдар мекемелеринин ортосундагы жөнөтүүчү жана кабыл алуучу мекемелердин укугу, милдеттери жана жоопкерчилиги аныкталган түз келишимдерге ылайык ишке ашырышат

## **4-берене.**

Тараптар жогорку квалификациялуу илимий жана илимий – педагогикалык кадрларды аттестациялоо жаатындагы кызматташтыкты төмөнкүлөр аркылуу өнүктүрүшөт:

бир Тараптын окумуштуулук даражаларды ыйгаруу боюнча диссертациялык кеңештеринде экинчи Тараптын мамлекетинин изденүүчүлөрүнө диссертациясын коргоо үчүн бирдей шарт түзүү;

Тараптардын мамлекеттеринде адистер жетишпеген илимдер боюнча адистерди даярдоо үчүн мамлекет аралык диссертациялык кеңештерди түзүү;

жогорку квалификациялуу илимий жана илимий–педагогикалык кадрларды аттестациялоочу мамлекеттик системалардагы өзгөрүүлөр жөнүндө өз убагында ич ара маалымат берүү, ушул кадрлардын аттестация маселелерине тиешелүү ченемдик актыларды жана башка материалдарды алмашып туруу.

#### **5-берене.**

Тараптардын ар бири диссертациялык иштерди экспертизалоонун сапатын жогорулатуу үчүн өз мамлекеттеринин илимий мекемелеринин жана жогорку окуу жайларынын адистерин жана алдыңкы окумуштууларын экинчи Тараптын окумуштуулук даражаларды ыйгаруу боюнча эксперттик кеңештеринин иштерине катышуусуна көмөк көрсөтүшөт.

#### **6-берене.**

Тараптар өз мамлекеттеринин аймактарында экинчи Тараптын мамлекетиндеги тиешелүү мамлекеттик аттестациялоо органы тарабынан берилүүчү окумуштуулук даражаларды жана окумуштуулук наамдарды ыйгаруу жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтерди Тараптардын мыйзамдарында бекитилген тартипте кайрадан аттестациялоо жолу аркылуу таанышат.

#### **7-берене.**

Тараптар жогорку квалификациялуу илимий жана илимий–педагогикалык кадрларды аттестациялоо процессин башкаруу тажрыйбасын алмашуу боюнча аны өркүндөтүүгө багытталган биргелешкен зарыл иш чараларды өткөрүүнү камсыз кылышат.

#### **8-берене.**

Бул Макулдашууга катышуу Тараптардын жогорку квалификациялуу илимий жана илимий–педагогикалык кадрларды аттестациялоо жаатындагы кызматташуунун башка формаларын пайдалануу укуктарын чектебейт жана алардын мурда түзүлгөн



эларалык башка келишимдерден келип чыгуучу Тараптардын милдеттенмелери менен укуктарына таасир тийгизбейт.

#### **9-берене.**

Бул Макулдашууну ишке ашыруу учурунда келип чыккан маселелер Тараптардын ортосундагы кеңешүү жана сүйлөшүү жолдору аркылуу же макулдашылган башка жолдор менен чечилет.

#### **10-берене.**

Бул Макулдашууга Тараптардын өз ара макулдуктары боюнча өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар өзүнчө протоколдор менен таризделет жана анын бөлүгү болуп эсептелет, ал бул Макулдашуунун 11-беренесинде каралган тартипте күчүнө кирет.

#### **11-берене.**

Бул Макулдашуу ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

Бул Макулдашуу белгисиз мөөнөткө түзүлөт.

Макулдашуу Тараптардын биринен анын күчүн токтотуу ниети жөнүндөгү кат түрүндөгү билдирүү алгандан алты айдан кийин өз күчүн жоготот.


Макулдашуу Душанбе шаарында 2018-жылдын 1-февралында ар бири кыргыз, тажик жана орус тилдеринде эки түп нускада түзүлдү жана бардык тексттер бирдей юридикалык күчкө ээ.

Бул Макулдашуунун жоболорун чечмелөөдө пикир келишпестиктер пайда болгон учурда, Тараптар орус тилиндеги текстти жетекчиликке алышат.

**Кыргыз Республикасынын  
Жогорку аттестациялык  
комиссиясы  
үчүн**



**Мамлекеттик мекеме  
«Тажикстан Республикасынын  
Жогорку аттестациялык  
комиссиясы»  
үчүн**



## **СОГЛАШЕНИЕ**

**между Высшей аттестационной комиссией Кыргызской Республики и государственным учреждением «Высшая аттестационная комиссия Республики Таджикистан» о сотрудничестве в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации**

Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики и государственное учреждение «Высшая аттестационная комиссия Республики Таджикистан», именуемые в дальнейшем «Сторонами», руководствуясь Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации от 26 мая 2004 года,

исходя из исторически сложившихся тесных взаимных связей в науке, технике, образовании и культуре,

стремясь к сохранению единого научного пространства,

признавая целесообразность межгосударственной кооперации в повышении эффективности систем подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации,

подтверждая стремление продолжать взаимовыгодное сотрудничество в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации,

согласились о нижеследующем:

### **Статья 1.**

Стороны по согласованию будут проводить взаимные консультации при разработке национальных концепций и требований к подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

### **Статья 2.**

Стороны будут:

- содействовать организации взаимной целевой подготовки и стажировки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;

- проводить, по согласованию, взаимные консультации при разработке перечней, (номенклатуры) специальностей научных работников;

- обеспечивать сопоставимость основных требований к соискателям ученых степеней и ученых званий в государственных системах аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;

- будут регулярно обмениваться информацией о деятельности Сторон, содержащей отчеты о деятельности аттестационных комиссий, сведениями о диссертационных советах, функционирующих при научных учреждениях и высших учебных заведениях, количестве защит диссертаций за год, в том числе защит граждан Кыргызской Республики в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Кыргызской Республике.

### **Статья 3.**

Направление стажеров, аспирантов, докторантов, научных работников для обучения, повышения квалификации и подготовки диссертаций государства одной Стороной в научные организации и высшие учебные заведения государства другой Стороны будет осуществляться в соответствии с прямыми договорами между заинтересованными организациями государств Сторон, в которых будут определяться права, обязанности и ответственность направляющих и принимающих организаций.

### **Статья 4.**

Стороны будут развивать сотрудничество в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации посредством:

- создания равноценных условий для проведения защиты диссертаций соискателями государств одной Стороны в диссертационных советах по присуждению ученых степеней государств другой Стороны, с учетом требований, связанных с нострификацией документов об образовании, дающих право допуска к присуждению ученой степени, присвоению ученого звания;

- создания межгосударственных диссертационных советов для подготовки специалистов по тем областям науки, по которым имеется недостаток специалистов в государствах Сторон;

- своевременного взаимного информирования об изменениях в государственных системах аттестации научных и научно-



педагогических кадров высшей квалификации, обмена соответствующими нормативными актами и другими материалами по вопросам подготовки и аттестации этих кадров.

#### **Статья 5.**

Для повышения качества экспертизы диссертационных работ каждая из Сторон будет содействовать участию ведущих ученых и специалистов научных организаций (учреждений) и высших учебных заведений своего государства в работе экспертных советов по присуждению ученых степеней государства другой Стороны.

#### **Статья 6.**

Стороны будут признавать на территориях своих государств документы государственного образца о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, выдаваемых соответствующими государственными органами аттестации государства другой Стороны, посредством переаттестации указанных документов в порядке, установленном законодательством государств Сторон.

#### **Статья 7.**

Стороны будут обеспечивать проведение необходимых совместных мероприятий по обмену опытом управления процессом аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, направленные на его совершенствование.

#### **Статья 8.**

Участие в настоящем Соглашении не ограничивает права Сторон на использование других форм сотрудничества в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации и не затрагивает права и обязательства Сторон, вытекающие из заключенных ими других международных договоров.

#### **Статья 9.**

Вопросы, возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения, будут решаться путем консультаций и переговоров между Сторонами или посредством других согласованных процедур.

## Статья 10.

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью, которые вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего Соглашения.

## Статья 11.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Действие Соглашения может быть прекращено через шесть месяцев после письменного уведомления одной из Сторон о своем желании прекратить его действие.


Совершено в городе Душанбе 1 февраля 2018 года в двух экземплярах, каждый на кыргызском, таджикском и русском языках, при этом все тексты имеют одинаковую юридическую силу.

При возникновении разногласий в толковании положений настоящего Соглашения Стороны будут обращаться к тексту на русском языке.

**За Высшую аттестационную  
комиссию  
Кыргызской Республики**



**За государственное  
учреждение «Высшая  
аттестационная комиссия  
Республики Таджикистан»**





## Созишнома

**байни Комиссияи олии аттестатсионии Љумњурии Қирғизистон ва муассисаи давлатии «Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон» дар бораи Ҳамкорӣ дар соҳаи тайёркунӣ ва аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ - омӯзгории таҳассуси олі**

Комиссияи олии аттестатсионии Љумњурии Қирғизистон ва муассисаи давлатии «Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон», ки минбаъд Тарафҳо номгузори мешаванд,

Созишномаи байни Ҳукумати Љумњурии Қирғизистон ва Ҳукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи Ҳамкорӣ дар соҳаи тайёркунӣ ва аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ - омӯзгории таҳассуси олі аз 26 майи соли 2004-ро ба роғбарӣ гирифта,

дар асосиробитаҳои мутақобилан зичи таърихан ташаккулёфта дар соҳаи илм, техника, маориф ва фарғанг,

бо саъю кӯшиш Ҳамкории фазаи ягонаи илмӣ,

бо эътирофи мақсаднок будани Ҳамкории байнидавлатӣ оид ба баланд бардоштани самаранокии низоми тайёркунӣ ва аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ - омӯзгории таҳассуси олі,

бо тасдиқи кӯшиши идома додани Ҳамкории мутақобилан судманд дар соҳаи тайёркунӣ ва аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ – омӯзгории таҳассуси олі ба чунин мувофиқа расиданд:

### Моддаи 1

Тарафҳо дар мувофиқа зимни таъйияи концепсияҳои миллӣ ва талабот нисбат ба тайёркунӣ ва аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ– омӯзгории таҳассуси олі машваратҳои муштарақ баргузор хоёанднамуд.

### Моддаи 2

Тарафҳо:

- барои мутақобилан мақсаднок тайёр кардани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-омӯзгории таҳассуси олі ва ташкили коромӯзии онҳо мусоидат менамоянд;

- дар мувофиқа зимни таъйия намудани номгӯйи (феъристон) ихтисосҳои кормандони илмӣ машваратҳои якҷоя доир менамоянд;

- киёспазирии талаботи асосиро нисбат ба унвонлӯёни дарёфти

даралаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ дар низомҳои давлатии аттестатсия ва тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва илмӣ - омӯзгории тахассуси олі таъмин менамоянд;

- оид ба фаъолияти Тарафҳо, аз ҷумла ҳисоботҳо доир ба фаъолияти комиссияҳои аттестатсионӣ, маълумот доир ба шӯроҳои диссертатсионии дар назди муассисаҳои илмӣ ва муассисаҳои таъсилоти олі амалкунанда, теъдодињимояи рисолаҳо дар як сол, инчунин ҳимояҳои шаървандони Љумњурии Қирғизистон дар Љумњурии Тољикистон ва шаървандони Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Қирғизистон ба таври мунтазам мубодилаи иттилоот менамоянд.

### **Моддаи 3**

Фиристодани коромӯзон, аспирантҳо, докторантҳо, кормандони илмӣ барои таъсил, баланд бардоштани тахассус ва омода намудани рисолаҳои давлати як Тараф дар муассисаҳои илмӣ ва муассисаҳои таъсилоти олии давлати Тарафи дигар тибқи шартномаҳои мустақими байни ташкилотҳои манфиатдори давлатҳои Тарафҳо ки дар онҳо ӯқуқ, ундадориҳо ва масъулияти ташкилоти фиристанда ва қабулкунанда муайян карда шудаанд, амалӣ карда мешаванд.

### **Моддаи 4**

Тарафҳо ҳамкориро дар соҳаи аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ - омӯзгории тахассуси олі бо роҳҳои зерин риволь медињанд:

- фароњам овардани шароити баробар барои гузаронидани ҳимояи рисолаҳои унвонлӯїни давлати як Тараф дар шӯроҳои диссертатсионӣ оид ба додани даралаҳои илмӣ давлати Тарафи дигар, бо дарназардоштани талаботи вобаста ба нострификатсияи (баробарии) ӯљулатҳо оид ба таъсилот, ки ӯқуқи дастрасӣ ба додани даралаи илмӣ ва унвони илмиромедињанд;

- таъсиси шӯроҳои диссертатсионии байни давлатӣ барои тайёркунии мутахассисони он соҳаҳои илм, ки оид ба онҳо дар давлатҳои Тарафҳо камбудии мутахассисон мављуд аст;

- иттилоъ расони саривақтӣ ба ҳамдигар оид ба тағйирот дар низомҳои давлатии аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ - омӯзгории тахассуси олі, мубодилаи санадҳои меъерии дањлдор ва маводи дигар оид ба масъалаҳои тайёркуни ва аттестатсияи кадрҳои мазкур.

### **Моддаи 5**

Барои баланд бардоштани сифати ташхиси корҳои диссертатсионӣ бар

яке аз Тарафњо ба иштироки олимони пешбар ва мутахассисони ташкилотњои илмї ва (муассисањои) таъсилоти олии давлати худ дар кори шўроњои ташхис оид ба додани дарљањои илмии давлати Тарафи дигар мусоидат менамояд.

### **Моддаи 6**

Тарафњо дар њудуди давлатњои худ њуљьатњои намунаи давлатиро оид ба додани дарљањои илмї ва унвонњои илмї, ки аз љониби маќомоти давлатии дахлдори аттестатсияи давлати Тарафи дигар бо роњи аз нав аттестатсия кардани њуљьатњои зикршуда бо тартиби муќарраркардаи конунгузории Тарафњо дода мешавад, эътироф менамоянд.

### **Моддаи 7**

Тарафњо доир намудани чорабинињои муштарак заруриро оид ба мубодилаи таљрибаи идоракунии раванди аттестатсияи кадрњои илмї ва илмї - омўзгории тахассуси олі, ки ба такмили он равона карда шудаанд, таъмин менамоянд.

### **Моддаи 8**

Иштирок дар Созишномаи мазкур њуќуќњои Тарафњоро барои истифодаи шаклњои дигари њамкорињо дар соњаи тайёркуни ва аттестатсияи кадрњои илмї ва илмї-омўзгории тахассуси олі маъдуд намекунад ва ба њуќуќу уъдадоринњои Тарафњо, ки аз шартномањои дигари байналмилалии басташудаи онњо бармеоянд, дахл нахоњадкард.

### **Моддаи 9**

Масъалањое, ки дар раванди амалисозии Созишномаи мазкур пайдо мешаванд, бо роњи машваратњо ва гуфтушунидњои байни Тарафњо ё ба воситаи расмиёти дигари мувофиќашуда њаллу фасл мешаванд.

### **Моддаи 10**

Дар мувофиќа бо њамдигар Тарафњо метавонанд ба Созишномаи мазкур тағйиру иловањо ворид намуда, онњоро бо протоколҳои алоњида ба расмият дароранд, ки он қисми људо нопазири Созишнома њисоб шуда, бо тартиби дар моддаи 11 Созишномаи мазкур пешбини шуда эътибор пайдо менамояд.



## Моддаи 11


Созишномаи мазкур аз рӯзи ба имзорасиданаш эътибор пайдо мекунад.

Созишномаи мазкур ба муълати номуайян баста мешавад. Амали Созишнома мумкин аст баъди шаш моҳ пас аз огоҳии хаттии яке аз Тарафҳо оид ба хоњиши қатъи амали он қатъ гардонида шавад.


Дар шаъри \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ соли 201\_ дар ду нусха, ҳар яке бо забонҳои қирғизӣ, тоҷикӣ ва русӣ, ки матнҳои он эътибори баробари ӯқуқӣ доранд, ба имзо расонида шуд.

Ҳангоми дар тафсири муқаррароти Созишномаи мазкур пайдо шудани ихтилофот, Тарафҳо ба матни забони русӣ муроҷиат хоҳанд намуд.

**Аз ҷониби Комиссияи олии  
аттестатсионии  
Љумњурии Қирғизистон**



**Аз ҷониби муассисаи давлатии  
«Комиссияи олии аттестатсионии  
назди Президенти Љумњурии  
Тоҷикистон»**



**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ТЫШКЫ ИШТЕР  
МИНИСТРЛИГИ**



720040, Кыргыз Республикасы,  
Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 57  
тел.: +996 (312) 62 05 45, факс: +996 (312) 66 05 01  
веб-сайт: www.mfa.gov.kg, e-mail: gender@mofa.kg  
Кыргыз Республикасынын  
Тышкы Иштер Министрлигинин 1-май КРБ  
Борбордук Казыналык  
Алуучу: МИД КР  
э/э 4402011103014333  
ж/э 4402011101025126  
БИК 440001  
ИНН 01204199110042

**МИНИСТЕРСТВО  
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

720040, Кыргызская Республика  
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 57  
тел.: + 996 (312) 62 05 45, факс: + 996 (312) 66 05 01  
веб-сайт: www.mfa.gov.kg, e-mail: gender@mofa.kg  
Первомайский РОК МИД КР  
Центральное Казначейство  
Получатель: МИД КР  
р/с 4402011103014333  
л/с 4402011101025126  
БИК 440001  
ИНН 01204199110042

02 02 18 № 11-025/1175

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Высшая аттестационная  
комиссия  
Кыргызской Республики**

Министерство, действуя в качестве депозитария международных договоров Кыргызской Республики, направляет в приложении оригинал Соглашения между Высшей аттестационной комиссией Кыргызской Республики и государственные учреждение «Высшая аттестационная комиссия Республики Таджикистан» о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, подписанного 1 февраля 2018 года в городе Душанбе.

Вместе с этим, просим в возможно короткие сроки направить в адрес Министерства заверенную копию вышеуказанного Соглашения.

Приложение: на 1 л.

**Заместитель министра**

**Н.Абдрахманов**

Исп.: М.Кулмурзаева (626570)

